

**2020-ЖЫЛДЫН 30-НОЯБРЫНА
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК**

миң кыргыз сому менен

	2020-жылдын 30-ноябры	2019-жылдын 31-декабрына	2019-жылдын 30-ноябры
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана эсептик активдер	369 172	230 796	211 453
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык активдер	(24 724)	(2 914)	(1 909)
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы эсептер жана депозиттер	299 736	265 651	314 358
Банктардагы эсептер жана депозиттер	361 969	167 975	18 682
Төлөөгө чейин кармалуучу баалуу кагаздар	13 799	0	69 970
РЕПО операциялар	0	108 087	0
Кардарларга кредиттер	7 085 385	8 011 975	7 949 567
Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам	(420 729)	(254 769)	(250 878)
Таза кредиттер	6 664 656	7 757 206	7 698 689
Негизги каражаттар	290 110	358 470	346 266
Материалдык эмес активдер	26 515	28 880	28 982
Мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн киреше салыгы кийинкиге калтырылган актив	0	0	0
Кийинкиге калтырылган салык активи	7 679	7 679	4 939
Башка активдер	114 014	112 601	75 974
БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР	8 122 925	9 034 431	8 767 405
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Пайда жана чыгымдар аркылуу калыс нарк боюнча баа берилген финансылык милдеттенмелер	0	0	0
Банктардын жана башка финансылык институттардын эсептери жана депозиттери	100 067	43 049	15 239
Кардардын каражаттары	4 606 247	4 378 726	4 227 278
Карызга алган каражаттар	496 175	1 654 920	1 665 090
Төлөнүүчү киреше салыгы	12 265	24 687	14 864
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	0	0	0
Башка милдеттенмелер	271 046	306 834	280 480
Субординацияланган карыз	0	0	0
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	5 485 800	6 408 216	6 202 949
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1 474 761	1 474 761	1 474 761
Кошумча төлөнгөн капитал	0	0	0
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым	1 162 364	1 151 454	1 089 695
БАРДЫГЫ КАПИТАЛ	2 637 125	2 626 215	2 564 456
БАРДЫГЫ БОЛУП МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	8 122 925	9 034 431	8 767 405

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган

Башкарманын Төрагасы

Саидрахматов М.Т.

Башкы бухгалтер

Азимжанова Н.А.



**2020-ЖЫЛДЫН 30-НОЯБРЫНА
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
“ФИНКА Банк” ЖАК**

миң кыргыз сому менен

	2020-жылдын 30-ноябры	2019-жылдын 31-декабрына	2019-жылдын 30-ноябры
Пайыздык киреше	1 884 038	2 227 457	2 025 566
Пайыздык чыгаша	(531 198)	(618 042)	(562 368)
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүүгө дейин таза пайыздык киреше	1 352 840	1 609 415	1 463 199
Пайыздар эсептелген активдердин нарксызданышына резервдерди калыбына келтирүү/түзүү	(158 876)	(55 773)	(51 826)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	1 193 964	1 553 642	1 411 373
Валюталык киреше/чыгымдар	63 464	16 062	14 201
Алынган комиссиялар	37 900	28 194	24 738
Төлөнгөн комиссиялар	(23 418)	(16 407)	(14 435)
Башка киреше	10 459	4 088	3 918
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕ	88 405	31 937	28 423
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДИКТЕН ТҮШКӨН ПАЙДА	1 282 369	1 585 579	1 439 795
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГЫМДАР	(876 435)	(1 008 162)	(933 824)
Башка активдер боюнча РИПУ (Түзүү)/Калыбына келтирүү	(5 502)	(2 240)	(1 191)
САЛЫК САЛУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	400 432	575 177	504 780
Киреше салыктары боюнча чыгымдар	(41 526)	(60 572)	(51 934)
ТАЗА ПАЙДА/ЧЫГЫМДАР	358 906	514 605	452 846
БАРДЫГЫ БОЛУП ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	358 906	514 605	452 846

* - 2015-жылдын 3-мартында улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда банк операцияларын жүргүзүү укугуна №051, 051/1 банк лицензиясын алган.

Башкарманын Төрагасы

Саидахматов М.Т.

Башкы бухгалтер

Азимжанова Н.А.



**КРУБ ТАРАБЫНАН БЕКИТИЛГЕН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМАТТАР**

**2020-жылдын 30-ноябрына карата (ал күндү кошкондо)
“ФИНКА Банк” ЖАК**

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	0,3%	20% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	0,0%	15% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болбогон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	1,5%	30% жогору эмес
Банк менен байланыштуу болгон банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	0,0%	15% жогору эмес
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	32,6%	12% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.2)	27,2%	6% кем эмес
Биринчи деңгээлдеги негизги (базалык) капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.3)	27,2%	4,5% кем эмес
Лeverаж коэффициенти (K2.4)	32,6%	8% кем эмес
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	32,6%	22% кем эмес
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	74,9%	45% кем эмес
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.2)	-	20% жогору эмес
"Кыска" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (K4.3)	-	20% жогору эмес

Башкарманын Төрагасы

Башкы бухгалтер



Саидахматов М.Т.

Азимжанова Н.А.